

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛДІМ БЕРУУ
ЖАНА ИЛДІМ МИНИСТРИЛІГІ
КЫРГЫЗСТАН-РОССИЯ СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ
ОШ МАМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТИ

Д 10.14.500 диссертациялык кеңеши

Кол жазма укугунда
УДК 4:481-52:494.3-52

Амираллиев Семетей Манаевич

**ТИЛДИН МЕНТАЛДЫК СЕМАНТИКАСЫНЫҢДАГЫ
КИНОЛОГИЯЛЫК КОНЦЕПТТЕР**

10.02.19 – тиlldin теориясы

Филология илмдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

АВТОРЕФЕРАТЫ

Бишкек – 2014

Диссертациялык иш Ош мамлекеттик университетин орус филологиясы факультетинин чөт тилдер жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасында атқарылды.

Илимий жетекчи: филология илимдеринин доктору, профессор Зулпукаров Капар Зулпукарович

Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору, профессор Абдулаев Сайфулла Нурмухамедович

филология илимдеринин кандидаты
Төлекова Элмира Гурдубаева

Жетекшөөчү мекеме: И. Арабаев атындагы КМУнун Лингвистика институту. Дареги: Бишкек ш., И. Рazzаков к., 51 а

Диссертациялык иш 2015-жылдын 30-январында saat 10.00де Кыргыз Республикасынын Б.Н. Ельцин атындагы Кыргызстан-Россия Славян жана Ош мамлекеттик университеттеринин алтындагы докторлук (кандидаттык) диссертацияларды коргоо бөюнча Д 10.14.500 диссертациялык кенестин жыйыннан кортолот.

Дареги: 720000, Бишкек ш., Чүй пр., 44, №309-ауд.

Диссертациялык иш менен Кыргыз Республикасынын Б.Н. Ельдин атындагы Кыргызстан-Россия Славян университети (дареги: 720000, Бишкек ш., Киев көч, 44) жана Ош мамлекеттик университетинин (дареги: 714000, Ош ш., Ленин көч, 331) илимий китеңканаларынан тааныштуга болот.

Автореферат 2014-жылдын 29-декабрында жөнөтүлдү.

Диссертациялык кенештин окумуштуу катчысы,
филология илимдеринин кандидаты, доцент

Э.Ш. Абакирова

ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛЫ МУҢАЗДӨМӨСҮ

Эмгек когнитивдик лингвистика, этнолингвистика, лингвомаданият таануу, лингвопаремиология сыйктуу тип илимминин жаңы тармактарынын контекстинде аткарьылды жана салтуу лингвистиканы идеяларына, методдоруна жана принциптерине таянылды.

Эмгектин темасынын актуалдуулугү:

- кинологиялык лексиканын жалпы жана кыргыз лингвистикасында атайдын иликтенбенегендиги менен;
- ата тиешелүү концепттердин маани-манзызынын атайдын талдана элеектиги менен;
- «*Itm*» концепттин репрезентациялоочу каражаттардын түрлөрү, саны, текст уюштуруучу касиеттери алгитече аныкталбай келгендиgi менен;
- бул концептти уюштуруучу сөздөрдүн, фразеологиялардын жана паремиялардын мазмунундагы тушунук, фрейм, гешталт, пропозиция, сценарий, элес, символ ж.б. семантикалык категориялардын айкындалбагандыгы менен;
- «*Itm*» концепттинин чегинде ядро – периферия, денотация – коннотация, баштакы – түнүү, туруктуу – түрүкүсүз (константа – өзгерүм), нейтралдуу – эмоцияллуу, объективдүү – субъективдүү, универсалдуу – индивидуалдуу, улуттук – улуттук ж.б. көрөткүчтөрдүн милдеттери жана касиеттери каралбагандыгы менен шартталат. Ошондой эле, теманын зарылдыгын кинологиялык концепттерге когнитивдик мұнәздөмө берүү көректири даты шарттал турат.

Итке байланыштуу сөздөрдүн жыйындысын кинологиялык лексика деп атоого болот. Ал эми итке тишелүү маалыматтардын, тажрыйбалардын, билимдердин, ой-пикирлердин тобун кинологиялык концепттер катары белгилейбиз.

Диссертациянын темасынын **илеммий изилдеөш иштери** менен болгон байланышы. Тема Билим берүү жана илим министрилиги каржылаган «Кыргызстандын лингвомаданиян объектилери учурдагы илимий парадигмалардын контекстинде» (2009-2011-ж.ж.) жана «Тылдин полипардишмалык теориясынын когнитивдик-психолингвистикалык жана лингвостномаданият таануу аспекттери» (2012-ж.) аттуу проекттердин алкагында илктелди.

Изилдөөнүн максаты катары тилдеги «*Itm*» концепциин когнитивдик мазмунун, провербиялдык бирдикстерди лингвомаданият таануу алкагында комплекстүү изилдеөш тандылған алынды.

Бул максатка жетүү учун изилдеөштөр көнүлүп чөммелди:

- 1) тандалган предметке байланыштуу лингвистикалык, лингвостилистикалык, лексикографиялык, этнографиялык, лингвомаданият

таануу, когнитивдик лингвистика өңүтүндөгү эмгектер менен таанышып чыгуу; когнитивдик лингвистиканын азыркы абалын, салааларын, багытарын, ошону менен бирге дүйнөнүн тилдик-когнитивдик сүрөтүнүн жана анын түрлөрүнүн аныктамаларын серептөп, азыркы илимде кенири колдонулушу дүйнө сүрөтү, дүйнөнүн тилдик сүрөтү, концепт, менталитет, менталдуулук түшүнүктөрүнө болгон түрдүү көз караштарды анализдей;

2) когнитология менен концептологиянын маселеслерине жана когнитивдик-концептуалдык анализдин методикасына карата азыркы илимий көз караштарга теориялык талдоо жүргүзүү; концепт жана анын ички категорияларына (фрейм, когнитема, гештальт, элес, скрипт, пропозиция, символ ж.б.) мунәздөмө берүү;

3) «Ит» концепттинин вербализациялык каражаттарын кагтап, талдан изилдөө жана ар тараалтан сыйлаттап чыгуу; концепттин турпатын түзөн тилдик каражаттардын чегин, түзүмүн, санын жана түрлөрүн аныктоо;

4) тилдеги итке байланыштуу лексика-фразеологиялык, паремиялык бирдиктерге когнитивдик-семантикалык талдоо жүргүзүү жана маанисине карай классификациялоо;

5) «Ит» концепттinde берилген этномаданий көрүнүштөрдү, стереотиптерди, образдарды, ырым-жырымдарды, эрежелерди, белгилерди, салыштырууларды аныктаалып сыйлаттоо; андагы этноменталдык фреймдерди, скриптерди, когнитемаларды ж.б. бөтөнчөлүктөрдү белгилөө;

6) «Ит» концепттинин мазмунундагы иерархиялык түзүлүштүн ички критерийлерин (ядро – периферия, жыш – сейрек, алгачы – түнүү, денотаттык – түшүнүктүк, туз – өтмө, нейтралдуу – субъективдүү ж.б.) айкындоо; концептуалдык анализдин негизинде «Ит» концепттинин дифференциялык (айырмaloочу) жана классификациялык (бириктириүчүү) белгилеринин жыйындисын аныктоо, алардын арасынан маанилүүлөрүн белгилеп көрсөтүү;

7) кинологиялык алактагы негизги атапштардын, образдардын, түшүнүктөрдүн этимологиясына, дериватологиясына талдоо жүргүзүү; асоциативдик эксперименттин жыйынтыгынын негизинде тил екулдерүнүн аң-сезиминде концепттин чагылуу өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү.

Коюлган маселелерди чечүү изилдеөнүн илимий жанылыгын ачып берет. Эмгекте кинологиялык концепттер жалпысынан бериллип, мунездөлүп көрсөтүлөт. «Ит» концепти алгач ирет бир эле учурда когнитивдик, лингвомаданий жана концептуалдык анализдер аркылуу иликкенет.

Иштин практикалык баалуулуту. Диссертациялык эмгек кыргыз тил иилиминде лингвомаданият таануу, когнитивдик лингвистика, этнолингвистика балытында, анын ичинде этимология, семасиология, лексикология тармактары боюнча изилдөө иштерин жүргүзүүгө теориялык

жана практикалык негиз боло алат. Изилдеөдөн альнган материалдарды, табылгапарды жана жоболорду кыргыз тилинин сөз корун, сөз курамын, фразеологиялыктерди; сөзүн семантикалык маанисин: сөздүн моносемия, етме маанилерин изилдеөдө кенири колдонууга болот. Изилдеө материалдарын лексикология, фразеология, паремиология болонча сабактарды оттудө, атаян курстарды окууда жана практикалык иштерди жүргүзүүде, окуу китечтери менен окуу курандарын жазууда, сөздүктөрдү түзүүде кенири колдонсо болот.

Коргоого коюлуучу жоболор:

1. Итке байланыштуу лексика-фразеологиялык сөз курамы жана макалакаптар оозеки кепте, адабий чыгармаларда жыш колдонулган тилдик катмарга кирет жана ал тил эсенин мадданий, интеллектуалдык жана социалдык деңгээлин чагылдыруучу каражат катары кызмат кылат. Мындаиденгээл номинативдик каражаттардын санын, курамын аныктаат;
2. «Ит» концепти татаал лингвоменталдык түзүлүпкө ээ. Ал предметтик, образдык, аксиологиялык компоненттерден тутат жана провербиялдык мейкиндикте макаладардын, лакаптардын, санаат сездердүн, фразеологиялык идиомалардын системасы аркылуу репрезентацияланат. «Ит» концепттин вербализациялоодо колдонулучу лексикалык жана провербиялдык каражаттардын кенендилиги бул концепттин кыргыз лингвомаданиянында жана менталитеттинде маанинси зор экендигинен кабар берет;
3. Концепт кепте колдонулуп учурунда образдык, аксиологиялык өзөрүүлөргө душар болот. Бул өзөрүүлөр экстралингвистикалык факторлор менен аныкталат (убакыт, орун, кырдаал, себел, максат ж.б.); адресат менен адресанттын маанинай, тажрыйбасы, кулк-мунезү, жашы, кызматы, алакасы ж.б.). Концепттин түшүнүк берүү жөндөмү же предметтик мазмуну кырдаалга баш ийбейт. Анткени иттин аныкгамасы дайыма бирдей болот. Мындаидай концепттин түшүнүк берүүчү көлемү өзөрүүсүз калат;
4. Кинологиялык тил бирдиктери өзүнчө обочолонгон лексика-фразеологиялык кичи подсистеманы (топтуу) түзет. Бул подсистемага тиешелүү болгон тилдик бирдиктердин карым-катнаштарында, ошонун ичинде провербиялдык бирдиктердин арасында синонимдик, антонимдик, полисемиялык кубулуштар байкалат;
5. Итке байланыштуу тилдик бирдиктер мифтер, легендалар, белгилер, ырым-жырымдар, көз караштар, ишенимдер, паремия, фразеологиям өндүрүштүү болгон тилдик бирдиктердин карым-катнаштарында, ошонун ж.б. лингвомаданият таанытуучу категориялар аркылуу чечмеленет;
6. Итке байланыштуу тилдик бирдиктер мифтер, легендалар, белгилер, ырым-жырымдар, көз караштар, ишенимдер, паремия, фразеологиям өндүрүштүү болгон тилдик бирдиктердин түзүлүштөр (фрейм, сценарий, когнитивдик түзүлүштөр) ар түрдүү когнитивдик түзүлүштөр (фрейм, сценарий, когнитив тема ж.б.) аркылуу usoшулат.

7. «Им» концептинин вербализациялык каражаты катары колдонулган провербиялдык бирдиктер дүйнөнүн тилдик суретүн изилдеөө жемиштүү фонд болуп саналат. Анткени алар этностук тажрыйбани каттаап жайылтат. Провербиялдык бирдиктерге когнитивдик мазмун жалпы этностук кез караш, ой-пикир катары түтөлөт. Когнитивдик анализ арқылуу дүйнөнүн провербиялдык бирдиктердин ички реконструкциялоо мазмани эле изилденбестен, коннотацийсы жана ассоциативдик комплекси биргелекте илкитенет. Себеби аларды бирге анализдөө аркылуу гана дүйнөнүн провербиялдык элесин толук суреттөөгө болот.

Автордун жекече салымы. Теманың, багыттын тандашы, материал жыйникоо, системалаштыруу, чечмелөө жана жалпылоо изденүүчү тарафынан жекече аткарылды. Айрым жалпы темадагы макалалар авторлоштор менен кошо басылтып чыгарылғандыгы менен, иштеги негизги натыжалар жана тыянактар изденүүчүгө гана таандык.

Изилдеөөнүн аппробацияланышы жана колдонулушу. Диссертациялык макаласында чагылдырылған, Ош мамлекеттик университетинде 2010-2013-жылдардың еткөрүлгөн 4-иммийт-практикалык конференцияларда жасалған иммийт баяндамаларда талкууланды. Изилдеөөнүн мазмунун түзгөн материалдар орто мектептерде жана ЖОЖдордо кыргыз тилин өтүүде, бул тилди экинчи тил катары окутууда колдонула алат. Айрыкча айыл чарба окуу жайларынын студенттери УЧУН мындасты фактылар жана тыянактар кызык болушу мүмкүн. Бөтен тилдүү окуучулар кыргызча кинологиялык концепттерди түюнтуучу каражаттарды өздештүрүүде бул эмгектин материалдарына таяна алат. Изилдеөөнүн натыжаларын “Маданият аралык коммуникациялар”, “Лингвосемиотика”, “Лексикология” дисциплиналарында, “Когнитивдик лингвистика”, “Лингвомаданият таануу” боюнча аттайын курстарда пайдаланууга болот.

Изилдеөөнүн жыйынтыгынын жарыяланышы.

Иштин мазмунуна байланыштуу 9 иммийт макалала жарык көрөн. Диссертациялык эмгектин түзүүшүү. Эмгек киришиүүдөн, Уч баптан, коругундулан туруул, анда колдонулган адабияттардын тизмеси, тиркемелер берилди. Иштин жалпы көлемү - 189 бет. Эмгекте ар турдук чимелер, схемалар жана таблицалар колдонулду.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришиүүдө диссертациялык иштин актуалдуулугу, негизги макасты, миддегтери, иммийт-теориялык жаңылыqtyы, практикалык мааниси, киргого колоуучу жоболору жана иштин аппробациясы, түзүүшү түрүнүн жаңылыматтар берилет.

Биринчи бап «Концептуалдык изилдөөлөрдүн негизги принциптери (тарыхна жана идеяларына муноздемө)» деп бериллип, беш параграфтан турат. Бул белгүмдө жарык көртөн адабияттарга обзор жасалып, когнитивдик лингвистиканын жана лингвомаданият таануунун жалпы абалы каралат.

1.1. «Когнитивдик лингвистика илми жана аны изилдеген окумуштузлар». Когнитивдик лингвистика 1956-ж. Массачусетс (АКШ) университетинде болуп еткөн симпозиумда окумуштуулар тарафынан кабыл алынып, тилди изилдөөдөгү негизги бағыттардын бири боло алды. Анын пайда болусу, Е.С.Кубрякова айткандай, Джордж Лакоф, Рональд Лангакер, Рэй Джекендофф ж.б. американлык лингвистердин ысымдары менен байланыштуу [Е.С.Кубрякова, 1999, 3-12-бб.]. XX ысымдын экинчи жарымынан тартып Е.С.Кубрякова, В.В.Колесов, Ю.С.Степанов, В.Н.Телия, И.А.Стернин, З.Д.Попова, А.П.Бабушкин, Л.О.Чернейко, Н.Н.Болдырев, В.В.Красных, Е.А.Селиванова, З.А.Харитончик ж.б. советтик-российлик окумуштуулар когнитивдик лингвистиканын негиздеоччулору болушат. Кыргызстанда когнитивдик тил илминин маселелери менен М.Дж.Тагаев, К.З.Зулпукarov, З.К.Дербишева, Б.Г.Борчиева, Ы.А.Гемиркурова, Г.А.Абыканова ж.б.у.с. көптөгөн илимпоздор алектеништ.

Бүгүнкү күндө когнитивдик лингвистика адамдын тилди өздештүрүсүнүн механизмдерин ачып берүү жана бул механизмдерди тизмектөө принциптери менен алектенет [Демьянков, 2001, 45-б.]. Анда адамдын дүйнө түому, аңдалат-туусу, көз карашы, эске тутусу ж.б. менталдык тарараптарынын тилинде берилип, чагылдырылыши иلىктенет. Негизинен, когнитивдик лингвистикада адамдын маалыматты кабыл алуу жана аны иштеп чыгаруу процессиндеги терминдештирилген билими каралып, талданат [Попова, Стернин, 2010, 229-б.]. Анын негизги түшүнүктөрү болуп дүйнө суретү, менталитет, менталдуулук, концепт, когнитема ж.б. эсептенинет. Когнитивдик лингвистика лингвомаданият таануу менен тыгыз байланышта. Бирок лингвомаданият таануу илими анданаң өзгөчөлөнүп, тил аркылуу улуттук маданиятты изилдейт.

1.2. Когнитивдик сыйкатуу негизги түшүнүктөрө муноздемө. Когнитология менен социологияда «дүйнө суретү» түшүнүгү бар. Ал философияда, гносеологияда да учурайт. Дүйнө суретүн аныктоого, колдонунуга философтор, психолог-когнитологдор, гносеологдор, маданият таануучулар,

адабиятчы-импоздор, лингвисттер аракет кылышат [Попова, Стернин, 2010, 50-57-66]. Дүйнө сурету - бул болумуштагы ар түрдүү көрүнүштөрдү, кубулуштарды, сезимдерди, билимдерди чечмелеген, адамдын реалду дүйнөнү, эз жашап жаткан чөйрөнү иштеп туюсун жана кабыл алусун шарттаган когнитивдик модель. Жаптысынан, дүйнө сурету - дүйнө жөнүндөгү көз караштардын, билимдердин, маалыматтардын жана элестердин бүтүн системасы. Заманбай лингвистикада дүйнө суретүнүн маселелери теменкү россиялык, алыссы чет элдик, о.э., кыргыздандык көрүнүктүү импоздордун: Дж.Брунер, Б.Уорф, Ф. де Соссюр, Г.Гийом, В. фон Гумбольдт, Э.Селир, Г.В.Колшанский, Н.Д.Арутюнова, Г.А.Бруян, А.Вежбицкая, Б.А.Серебренников, Ю.С.Степанов, Е.С.Кубрякова, А.А.Леонтьев, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, В.Б.Касевич, Е.М.Васильева, Г.Д.Гачев, В.И.Постовалова, В.Н.Телия, З.Д.Попова, И.А.Стернин, Р.М.Фрумкина, В.А.Маслова, Н.В.Уфимцева, Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев, Д.Н.Шмелев, Е.С.Яковleva, К.З.Зулпукаров, М.Дж.Тагаев, З.К.Дербишева ж.б. эмектеринде чатылтылып, бүтүнкү күндө да актуалдуу байдон калуда.

Дүйнө суретүнүн ар түрдүү катмарлары окумуштуулар тарабынан жигердүү иликкенүүде. Алсак, Б.А.Серебренников дүйнөнүн суретүү деген түшүнүкү, анын түрлөрүн (дүйнөнүн тилдик, концептуалдык суретүү) жана алардын эз ара байланыштарын изилдөөгө алган. В.Н.Гелия, Г.Д.Гачев, В.В.Колесов, А.Д.Шмелевдор дүйнөнүн улуттук суретүнө, анын менталитет менен болгон алакасына кайрылыштууда. А.А.Залевская, Р.М.Фрумкиналар дүйнөнүн суретүнүн компоненти катарында концепттин психологиялык табиятын изилдешүүде. И.А.Стернин, Е.С.Кубрякова, З.Д.Попова, А.П.Бабушкиндер дүйнөнүн суретүнүн когнитивдик тармактарын иштеп чыгушиуда. Анын философиялык, мифологиялык, провербалдык ортомчу аркылуу жана түздөн-түз деген суреттөрү даты бар.

Менталитет терминин лексиконго француз окумуштуулары Марк Блок жана Февр киргизишкен. Бул багытты изилдеочулардун ою боонча, менталитет болмуштун жеткен түрдүү көрүнүштөрүнүн, образдарынын, символдорунун системасында бекемделип, адамдын ан-сезимдин тигил же бул формада орун алат [Ревель, 1993, 51-61]. Российянин (совет) илиминде менталитет түшүнүтүн белгилүү окумуштуулар А.Я.Уревичтин, Ю.Н.Афанасьеванын жана Ю.Л.Бессмертныйнын эмектеринин натыйжасында пайда болгон, о.э., бул маселени П.С.Гуревич, А.П.Огурцов, П.К.Дашковский, В.П.Макаренко, И.К.Пантин, Г.Д.Грачев, В.А.Шкуратов, И.Г.Дубов, Ф.Х.Кесеиди ж.б. алкетенишкен.

Менталитет, менталдуулук маселесине арналган айрым белгилүү эмектерге кайрылساқ болот. Бул багытта айрыкта В.В.Колесовдун фундаменталдык эмектери баалуу: Ментальны харakterистики русского

слова в языке и философской интуиции // Язык и этнический менталитет. – Петрозаводск, 1995. – 15-17-66.; Философия русского слова. – СПб: ЮНА, 2002. – 50-53-66.; Русская ментальность в языке и тексте. – СПб: Петербургское востоковедение, 2006. – 24-26-66. Бул окумуштуулук көңүлгө тутабыз.

Бүтүнкү күндө менталитет сезүне окумуштуулар ар кыл аныктама берип жүрушет. Бир катарап илимпоздордун ою боонча, менталитет да - салтык ан-сезим, б.а., элдин этникальк дүйнө суретүнде негизделген, социализация процессинде берилүүчү жана конкреттүү жагдайлардагы журум-турумдун приоритеттери, нормалары жана моделлери жөнүндөгү көз караштардың сезүне камтыган дүйнө болгон көз караштардын системасы [Дрофа, 2009, 23-29-66.]. Менталитет түшүнүтүн менталдуулук түшүнүтү жакын, тектип. Алар бир үнчүлүк түрт.

Менталдуулук термини америкалык философ жана акын Р.Эмерсон тарбынан колдонулган. Ал эми илимге долгикальстардын ойлоосун жана колективдик көз караштарды изилдеген француздук этнологу жана социоантропологу Л.Леви-Брюль киргизген. Ал менталдуулуктун мунеддуу белгиси катары алгакы ойлоонун, кадимки логиканын жардамында түшүнүрүлбөстүн, диний ишенимдерге каршы келүүчүлүгүн санаган.

Менталдуулук түшүнүгү салтык маанисіндө менталитетке (нем. mentalität, лат. mens, mentis – ақыл, ой, эстүүлүк, ойло образы, кенүл түзүлүшү) синоним жана тигил же бул «акыл түзүмнөн» кабар берет, б.а., анын мазмунунда жүрүм-турумдун, жашоо образынын жана чындыктын тигил же бул кубулушун баамдал түшүнүн негизи болтон, белгилүү убакыт-мейкиндиктин чегинде каралуучу түрүктүү рухий баалуулуктар, терендиктеги руханий багыттар, көнүмдер, автоматизмдер, латенттик ички адапттар, түрүктүү стереотиптер бар экендиги назарга туутат. Булар - езёчо «психологиялык жабдуулар» (М.Блок), «символикалык парадигмалар» (М.Элиаде), «устемдүк кыллачу метафоралар» (П.Рикер), «эскирғен калдыктар» (З.Фрейд) же «архетиптер» (К.Юнг). Биздин эмгекте биз В.В.Колесовдун эмгегине таяну менен менталдуулук терминин жотору баалайбыз. Анын аныктамасына ылайык менталдуулук «есть мировосприятие в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные качества национального характера в типичных его свойствах и проявлениях» [Колесов, 2006, 11-6.]

1.3. Концепт жана концептосфера. Когнитивдик лингвистиканын маанилүү түшүнкөрүнүн бири – концептосфера. Ал ойлоо суреттерүү, схемалар, символдор, түшүнүктөр, фреймдер, сценарийлер, гештальттар (сырткы дүйнөнүн татаал комплекстүү образдары), пропозициялар, когнитемалар уюштурган абстракттуу маанилөр түрүндө жашоочу, сырткы дүйнөнүн ар түрдүү белгилерин жаптылоочу концепттерден түрган

билимдердин жайындысы. *Концептосфера* термини ишінде алғаның жолу академик Д.С.Лихачев тарабынан көргизилген.

Концепт термини көбүнчө лингвистикалық изилдөөлөрде пайда болууда. Бул түшүнүк - азыркы когнитивдик лингвистиканы мәннилүү түшүнүктөрүнүн бири. *Концепт* термини алғаның жолу 1928-жылы С.А.Аскольдовун «Концепт жана сез» аттуу макаласында белгилөнгөн.

Концепт термини когнитивдик лингвистика багытында эмгектенген (С.А.Аскольдов, А.Вежбицкая, Р.Лангакер, Ю.С.Степанов, Р.М.Фрумкина, З.Д.Попова, А.И.Стернин, В.А.Маслова, К.З.Зулупкаров, М.Дж.Тагаев, З.К.Дербишева ж.б.) окумуштуулар тарабынан жетишерлик түрдө узак убакыт бою колдонулуп келүүдө. Илимий адабияттарда *концепт* термининин көптөн ар түрдүү түшүндүрмөлөрү бар. *Концепт* - «идеальный объект мира» [А.Вежбицкая], «билимди чатыгуучу структура» [З.Д.Попова, И.А.Стернин], «объект түралуу билимдердин толук жайындысы» [В.Н.Телия], «коллективдик ан-сезимдин дискреттүү, мазмундуу бирдиги» [А.П.Бабушкин], «сөздүн семантикалык баштаапы чеги» [В.В.Колесов] ж.б.

Жогоруда айтылган ойлорго таянуу менен концепт – маалыматты сактоонун, иштеп чыгуун жана толтоонун маданий феномени, балким, эк кыска логикалык мүнездөмө анын универсалдык дефинициясы болот деп ишничүчүү айттуга болот: концепт – дүйнөнүн тијдик сүретү буюнча маалыматтарды толтоочу жана сактоочу *конструктивик түшүнүк*. Анын мәннилүү көлемүндө түшүнүк, фрейм, гештальт, пропозиция, прототип, сценарий, элес, символ ж.б. семантикалык категориялар орун алган (Н.Н.Болдырев, З.Д.Попова, И.А.Стернин, Л.И.Дрофа).

1.4. Концепттин ички категорияларынын тијдик каражаттарда берилши. Концепт ар түрдүү түзүүшке жана элементтерге ээ. Ал когнитивдик лингвистикада фрейм, сценарий, схема, символ, когнитема, прототип, пропозиция түзүлүлтөрүнө ээ болуп, менталдык маалыматтарды ушул категориялар аркылуу туондурат. Ал эми фрейм жана сценарий түрүндөгү түзүүштөр аркылуу маданий, улуттук ырым-жырымга байланыштуу лексемаларды сыйлаттоо ийгемдүү жана натыйжалуу. Фрейм – статикалык категорияларды (кырдаалдык элести) ал эми сценарий – динамикалык түшүнүктуу (кымыл-аракеттүү кырдаалдык элести) иерархиялык мүнездө элестүү чылдырруучу түзүүш. Фрейм жана сценарий кандайдыр бир концептке мунездүү маалыматты камтыган моделдин миддетин аткарьшат. Белгилүү бир концепт алардын өзөгүн түзет. Өзөк фрейм менен сценарийди айланта же биринин артынан бири көлүүчү ырааттуулуга маанилүү жактан тыбыз байланышкан күтүчелүү жайгашат. Когнитема түшүнүтү дүйнөнүн макалдык сүретүн когнитивдик анализдеөнүн негизинде ачып берүүдө Е.И.Иванова тарабынан киризилген

[Иванова, 1997, 104-б]. Е.И.Иванова когнитема деп бир же бир нече макалдын семантикалык мейкиндин анализдеөдө реконструкциялануучу жана бир макалдын, дүйнөнүн макалдык сүретүнү же дүйнөнүн бардык макалдык сүретүнүн фрагментинин когнитивдик моделин сыйлагдоо функционалдык жактан мәннилүү, билимдин пропозициялык жалпылоочу бирдигин айтат.

1.5. Концептуалдык изилдөөнүн методдору жана ыкмалары деп аталаат жана мында когнитивдик лингвистикада концепттиң изилдөөнүн азыркы абалы, багыттары, буга карата илмимпоздордун ой-пикерлери жөнүндө айттылат. Бүтүнкүн күнө чейин изилдөөчүлөр тарабынан концептти изилдөөнүн жана окут-үйрөнүнүн бир нече ыкмалары иштеппил чыкты. Мындаи концептуалдык изилдөөнүн максаты катарында маданият жаатында актуалдуу концепттердин маани-манзын ачып көрсөтүү жана алардын концептуалдык талааларын ишкетеэ санаат [Бабенко, 2000]. Концептуалдык изилдөөнүн маселелерине арналган теориялык жана эксперименталдык илимий азыркы тил илминде Н.Д.Арутюнова, С.Г.Воркачев, В.З.Демьянов, А.А.Залевская, И.В.Карасик, В.В.Колесов, Е.С.Кубрякова, З.Д.Попова, И.А.Стернин, Р.М.Фрумкина сыйктуу окумуштуулар гарабынан иштеппил чыккан. Бирок алардын арасында бирдиктүү, университеттүү, түрүктүү ыкма көзиндейт. Бул болонча окумуштуулардын ой-пикерлери ар кыл. Азыркы мезгилде лингвистика илминде лексикалык концептти изилдөөнүн өзгөчө таркаган ыкмалары жана жоболору теменкүлөр: 1) ачык сөзүнүн маанилерин сөздүктөрдөгү түшүндүрмөлөрдүн негизинде анализде; 2) сөздөрдүн көп маанилүүлгүтүн анын жайлынуу процессинде изилдөө; 3) атальшы концептти презентациялоонун негизи лексикалык каражаты болгон ар түрдүү талаларды түзүү жана окуп-үйрөнүү; 4) ачык сөзүнүн этимологиясына кайрылуу; 5) изилденип жаткан ачык сөзүн күчтүгүнен паремиологиялык жана фразологиялык бирдиктерди, б.а., концептти вербализациялоонун каражаттарын анализде, алардын провербиялдык бирдиктерде берилүүсүн ачып көрсөтүү; 6. психолингвистикалык, ассоциативдик эксперименттер.

Концептуалдык изилдөө улуттук концепттин өзөчөлүгүн ачыктайт. **2-бап. Кинологиялык лексиканын түзүмү жана менталдык мазмуну** деп атальп, кинологиялык лексиканын курамына анализ берилди. Бул белум кинологиялык лексиканын курамын жана когнитивдик мазмунун аныктого, макал-лакаптардагы ордун, позициясын, маанилеринин түрлөрүн ачып көрсөтүүтө, провербиялдык бирдиктердеги маанисин талдоого, негизги кинологиялык концепттердин көркөм чыгармалардагы санын тактап, этимологиясын анализдеөгө арналат.

2.1. Кинологиялык лексиканын жалпы түзүмү деп атальп, итке байланыштуу сөздөр топтолуп, системалаштырылып, түтшештирилет.

Тилдик планда алганды, ит жаныбары башка үй жана жапайы айбандардан өзүнө тийиштуу лексикалык бирдиктердин бай экендиги менен айрмаланат. Буга кубе катарында *им* сезү катышкан макал-лакаптардын, фразеологиямдердин, афоризмдердин ж.б. провербиалдык бирдиктердин, о.э., итке арналган көптөн көркөм чыгармалардын көптүгү далил болот.

Мында сөздүктөрдөн, макал-лакаптардан жана эл оозунан, ар түрдүү булактардан адабияттардан, макал-лакаптардан жана эл оозунан, ар түрдүү булактардан жыйнаптан кинологиялык лексика белгилүү бир нүкка жана классификация ажыратылып, ошонун негизинде илкненет. Алар төмөндөгүчө:

- 1) иттердин түрлөрүнүн жана породаларынын атальштары;
- 2) иттердин кличкалары (жасалма ат);
- 3) дene мучелорунун, ички органдарынын атальштары;
- 4) итти сыптатоочу, мунездөөчу жана суреттөп аныктоочу лексика;
- 5) кымымыл-аракетин, иштөө функциясын жана аткарган кызматын маалымдоочу этиши сездерунун базалык тизмеси;
- 6) иттердин дабыш чыгаруу өзгөчөлүктөрүн билдириүүч, б.а., итке байланыштуу сырдык сездер;
- 7) итти кубалоого, четтегүүте, альстатауга багытталган буйрук ынгай түрүндөгү этиши сездер, б.а., ар түрдүү командалар;
- 8) итти чакырууда пайдаланылуучу лексика;
- 9) итти түкурганда, айдаактодо иштетилүү сездер;
- 10) дресировкага жана ар кыл операцияларга үйретүүдөгү сездердүн топтому;
- 11) төрт буттуу досторубузга кам көрүү жана багууда колдонулуучу лексика;
- 12) ветеринария жана түрдүү ооруларды чагылдыруучу атальштар;
- 13) итти эркелеттүү колдонулуучу лексикалык бирдиктер;
- 14) «*Ит*» концепти катышкан кинологиялык сездер.

Бул топтордун ар бири бононча топтолгон лексикалык бирдиктердин санын көрсөтүүлүп, тийштүү мисалдар менен жабдылган. Мындағы топтолгон бирдиктерди изилдөөнүн базалык катары саноого жана аларды мындан ары терениэрек жана масштабдураак изилдөөге боло түргандыгын белгилеп кетүүте болот.

2.2. Кинологиялык алқактагы негизги түшүнүктөр. Мында кыргыз

тилиндеги кинологиялык негизги түшүнүктөр, иттин ар кандай атальштары (ар кайсы тицдердеги атапуусу), о.э., *им* сезү менен тыңыз алакадагы элдин жалпы катарына жеткиликтүү эмес айрым түшүнүктөр ачыктапы, чечмелентен. Алсак, *Серек* - Уй катартган жөнөкей ит. *Тазы* – тайган. Ак анык, көк анык – эки жашка толгон ит, *Аланар* – короочу ит. *Барбос* – чоң короо иті. *Анубис* – (греч.) Байрык Египеттеги сыйлупу күдайлардын бири. Түрк тил-деринде: өзбекче, күмыкча, түркмөнче *им*, түркчи *көпек им*, азербайджанча *им*, *көпәк* (караныз: кыргызча ат *Көбөк*), алтайча *ийм*, казакча, карақалпакча *ыйт*, башкырча, татарча *эм*, уйгурча *им*, шит, якутча *ым*, чувашча *йытма ж.б.*

Бул иш-аракеттерди жүзөгө ашырууда сездүктөрден, спровоначниктерден жана кээ бир илимий булактардан пайдаланылыш.

2.3. «Кумайык» - мифологиялык концепт: теги жана мазмуну. «*Ит*» концепттин мифологиялык элемент да коштой алат. «Манас» эпосунда кумайык деп аталган кыргыздын тайганды жөнүндө айтылат. Р.Сарыбековдун жазуусуна караганда, кумайык - Манастын алтыр тайганды, кийин ал мұрас катары Семетейге қалат. Саякбай Карапаевдин варианты болонча көк жору тутган көзү ачыла элек кызыл эт күчүкту Манас Медиандын чөлүндөгү Күм-Булактын болондагы кумайдан кайбынан таап алат. Аны жубайы Каныкей батып естүрөт. «Манас» эпосунда кумайык баятырлардын жөнөкөй гана аңчылык тайтанды болбостон, өзгөчө бир жанга күйер, сыйкырдуу жаныбары катары суреттөлөт. Көпчүлүк булактардын негизинде күмайык түшүнүгүн чынтыгы мифтик түшүнүк катары санап, анын таз жорудан пайда болгон деген версиясын кубаттайбыз.

2.4. «Кинизм» концепти философияда. Философияда *кинизм* кинологиялык түшүнүгү кезигет. Кинизм – антик философиясындағы сократтык мектептердин негизгилеринин бири. Ал афиналык Антисфен тарабынан б.з.ч. 445-360-жылдарда негизделген. Кинизм окугуусуна ылайык эн мыкты жашоо – ар кандай ашыкча жана пайдасыз ээ болуулардан эркин, жашоонун шарттарынан жана ар түрдүү жасалмалуулуктун татаалдыктарынан ажыраган, иттин жашоосундай күн кечириүү. Биздин заманга чейинки 350-жылдардан биздин замандын 500-жылдарына чейинки мезиттүлде кинизмди көптөгөн ойчулдар тигит же бул формада карманыпшкан. Кинизмдин эн көрнүкчүү өкүлүп синоптук Диоген *им* деген атка ээ болгон.

2.5. Макал-лакаптардагы «*Ит*» концепттин борбору жана жакабели. Окумуштуу В.А.Маслова концептуалдык изилдөөнүн концепттин жадросун жана перифериясын аныктоодон баштоо ыкмасы ынгайлуу жана натыйжалуу дөл эсептейт [Маслова, 2001, 67-б.]. Концептуалдык талаанды сурөттөө ыкмасынын негизинде *им* темасын макал-лакаптардагы сездердүн колдонуулуу жыштыгы жана алардын *им* сезүнө карата ядролук жана перифериялык зоналарга жайгашуусу аныкталды жана мындаидай

БИКМАНЫН НЕГИЗИНДЕ «*Ит*» концептинин түрдүү белгилери ачыкталары көрсөтүлдү. Бул максатка жетүү учун кыргыз тилиндеги ит темасын камтыган 650гө жакын макал-лакаптар иликкенип, аларга статистикалык анализ жүргүзүлдү. Бул иш-аракеттин жыйынтыгында ит концептинин макал-лакаптардагы ядролук белгүндө *УРУУ 79*, кабуу 34, ээси 20, *Үрөгөн (Үрөнөөк)* 15, *ажстан* 10 сөздөрү, жакынкы перифериясына болуу 10, *талао* 9, *жаман* 8, ач 8, *иттиги* 7, *айыл* 7, *тиши* 6 сыйктуу сөздөрү; ал эми алышкы перифериясына *семирүү* 6, *туу* 5, *ооруу* 5, *кутурган* 4, *көк* 4, *бадасы* 3, *ашы* 3, *карғысы* 3 тил бирдиктери камтыгандыгы анык боллуу.

2.6. Киноологиялык сөздөрдөгү денонативдик жана коннотативдик маанилер. *Ит, канчыл, дөбөт, күчүк ж.б.* сөздөр денонативдик-лексикалык жана коннотативдик-стилистикалык эки чон мааниге ээ. Мындай учурда бул сөздөр эмоционалдык-экспрессивдүү жана субъективдик-баалоочу семантиканы кабыл альшат [Виноградов, 1963, 3-8-66]. Сөздүн жалпы мазмунун, туз маанисин билдирил, анын семантика-стилистикалык жана эмоционалдык-экспрессивдик белгилерин жана бонктуулугун билизбеген маани денонативдик маани деп аталаат. Мисалы, *ит* сөзүнде денонативдик маани бар. Себеби ит дегендө анын породаларынан, он-тусунен, кличкасынан, жашоо шартынан, экстерьеринен, көлемүнен, мунезүнен, абалынан жана башка өзгөчөлүктөрүнөн көз карандысыз каалаган итти түшнөбүз. Коннотация – сөздүн башкы маанисинин негизинде жараалуучу эмоционалдык-экспрессивдүү, семантика-стилистикалык, аксиологиялык, баа берүүчүү, сыйпаттоочу жана сөзде өзгөчө бөйкотулукту пайда кылуучу етме маани. *Ит, итибай, канчыл, дөбөт, машык* сөздөрүнде терс, *күчүк* сөзүнде он жана терс коннотациялык маани жайгашкан. Анткени бул лексемалар адресант тарабынан адресатка карата колдонулганда жийиркенчичтүү, тоотпогон, жек көргөн, шылдындоочу, көмсүнүчүчү негативдик мамилени көрсөтүштөт.

2.7. «*Ит*» концепти кирген провербиалдык каражаттар. Лингвомаданият таануу учун провербиалдык бирдиктер баалуу маалымат бере алат. Биздин эмekte провербиалдык каражаттар катары макал-лакаптар, фразеологизмдер, афоризмдер, табышмактар жана белгилер саналат. Анткени провербиалдык сөзү байрыксылык, маданий маанилүүлүк, жалыга маалымдуулук, универсалдуулук, эмоционалдуулук сыйктуу түшнүктөрдү күчагына алат. Бул өзгөчөлүктөрдүн бардыгы бир гана макалдарга таандык болбостон, ылакаптарга, накыл сөздөргө, фразеологизмдерге, афоризмдерге, табышмактарга, белгилерге да тишелүү болот. *Провербиалдык* сөзү англ ис тылинин сөздүндө 1) макалдарга таандык; 2) провербиалдык – “такал болуп, жалгын провербиалдык” сөздүндөн табышмактарга таандык; 3) провербиалдык жана макал-лакаптарды аташат. *Фразеологизмдер* – улуттук маданиятты, менталитети чатылдырган баалуу булак. Калктын итке

байланыштуу, жаныбарларга, канаттууларга, каада-саалт, ырым-жырым, адеп-ахлакка, жалпы эле жашоо образына байланыштуу көз карашы фразеологизмдерге синген. Аларды изилдөө аркылуу тилде камтылан улуттук лингвомаданий түшнүктөрдүн мейкиндингигин аныктоого болот. Макал-лакаптарда эпизиддин акылман ойпору, дүйнө таанымы, жашоо образы, философиясы жана аламга болгон көз караштары чатылдырылат. Алар – паремиялардын эн көп таркаган түрлөрү. Паремиялардын башка түрлөрүне салыштырмалуу киноологиялык лексика макал-лакаттарда басымдуу колдонулат. Буга биз тараптан топтолгон 650гө жасын киноологиялык лексиканы камтыган макал-лакаптар кубе. *Ит* сөзү кыргыз жана орус тилдеринде макал-лакап, фразеологизмдерде теменкү салаттар жана түшнүктөр менен ассоциацияланат: ачка, ушугөн, чарчаган, ачуулур, сак, берилген, ёз жасын аябаган, кызганчаак, күнөөкөр, көрөгөч, уятысъз, бактысъз, кылын турруу, кадырсыз ёлум ж.б. [Козлова, 2001, 3-10-66]. «*Ит*» концепттин камтыган макал-лакаптардын басымдуу көпчүлүк белгүтүндө *ит* сөзү өтме маанисинде берилип, адамдарга карата шилтенилип, алардын ар түрдүү терс салаттарын, касиеттерин ачып көрсөт. Мындан сырткaryи бул параграфта итке байланыштуу табышмактар, афоризмдер жана белгилер дагы илгизгөө алынган.

2.8. Киноологиялык лексемалардын тексттеги статистикасы. Анализдеенүн объекти катары Ч.Айтматовдун «Дениз бойлой жорткон Ала-Дебет» повестинин кыргыз жана орус тилдеринде котормору жана А.М.Чельцов-Бебутов, Н.Н.Немновондун «Наша верные друзья» деген чакан эмтеги тандылып алынып, андалы *ит (собака), дөбөт (нес, кобель), канчык (сука, сучка), күчүк (ченок)* сөздөрүнүн колдонулуу жыштыгына статистикалык анализ жүргүзүлдү. Изилдөөнүн натыйжалында көркөм чыгарманын кыргыз тилиндеги берилиштөндө *дөбөт* сөзү 54, *ит* сөзү 5, *канчык* сөзү 7 жолу колдонулуп, баары биритип 66 жолу колдонултган. Ал эми орус тилиндеги берилиштөндө *ит* сөзү 47, *собака* сөзү 2, *сука* сөзү 6, *кобель* сөзү 3 жолу колдонулуп, баары биритип 58 жолу колдонулган. Эки тилдеги берилиштөндөн жалпы жыйынтыгында *дөбөт, ит, канчык* сөздөрү 124 жолу кайталанган. Ал эми илимий-полулярдуу басымда *ит (собака)* сөзү 277, *дөбөт (нес, кобель)* 15, *канчык (сука, сучка)* 2, *күчүк (ченок)* сөзү 33 жолу колдонулуп, натыйжалда бул сөздөрдүн баары 327 жолу пайдаланылган. Бул китеpte *ит* сөзү *дөбөт, канчык, күчүк* сөздөрүнө караганда жалпы денотативдик мааниге ээ болуп, жыш кайталана тургандыгы байкалды.

2.9. Киноологиялык сөздөрдүн этиимологиясы. Мында *ит, дөбөт, канчык* жана *күчүк* сөздөрүнүн этиимологиясына кайрылганбыз. Бул максатка жетүү учун этиимологиялык сөздүктөрдү, илмий изилдеөөлөрдү талдап чыгып, теменкүдей түянактарды чыгарганбыз: 1) кыргыз тилиндеги *ит* сөзү

К. Сейдакматовдун пикири бөюнча, чуваш тилиндеги *йыт* сезүне оқшоп байрыктырткынан түрк сезүнен тыбыштык өзгөрүүлөрүндө *им* сезүнүн келип чыгуусу анык көрсөтгүлөн эмес, бул сезүн көптөгөн түрк тилдеринде да ушундай атапарына басым жасалган, о.э., чуваш тилиндеги *йыт* формасын дагы камтып кеткен. Ал дебет сезүнүн этимологиялык түшүндүрмөсүн татаал деп эсептей жана бул сез бир гана В.В.Радловдун сезүдүндө берилгендигин белгилейт. *Канчык* сезү латын тилиндеги индоевропа уңгусуна ээ *canis* сезүнүн келип чыккан деп божомолдойт жана бул сез кыргыз тилиндеги канчык сезүне оқшошуп кетет.

3-бап. «*Ит*» концепти **кыргыз** ойтуомунда деп атальп, мында тилиндеги провербаликтыктерди когитивдик жактан анализдеөнүн негизги жыйынтыктары камтылган.

3.1. «*Ит*» фрейминин **концептуалдык мазмуну: денотаттын касиеттери, түрлөрү (породалары) жана функциялары.** Ит жаныбары энциклопедиялык, түшүндүрмө сезүдүргөрөлдөрдө ылайык теменкүдөй суреттөлөт: *Canis lupus f. Familiaris* ит сымалдар тукумнудагы сут эмүүч Уй жаныбары. Ал хордалуулар тибине жана омурткаулар классына кирет. Жер шарынын бардык чойресүндө кенири тараалган. Жыртыкчайттардын бардык анатомиялык, физиологиялык жана инстинктивдик касиеттерине ээ. Иттер адамдын социалдык жашоосунда маанилүү, баалуу жана пайдалуу.

3.2. «*Ит*» концепти социумдун аксиологиялык парадигмасында. Концепттин баалуу түзүүчүлөрүн ачып берүү максатында совет учурундагы жана андан кийинки мезгилиде жарык көргөн басымалардагы *им* лексемасынын лексикалашусунун тарыхый перспективасын карал чыгарылыш. Бул максатка жетүү Учун ар кайсы мәзгилдердө жарык көргөн кыргыз тилинин Уч кыл түшүндүрмө сезүдүрүндөгү («Кыргыз тилинин түшүндүрмө сезүдүү (1969)», «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сезүдүү (1984)», «Кыргыз тилинин сезүдүү (2010)») «*Ит*» концепттинин аныктаамаларын анализдел чыктык жана бул маселени ишке ашырууда Ю.Н. Михайлованнын, Е.Ю. Булыгинаннын жана Т.А. Трипольскаянын теориялык изилдеөлөрүнө таянганыбызды белгилеп кетмекибиз [Структуры представления знания в языке, 1994, 125-134-66]. Аларда «*Ит*» концепттин аныктаамалары объективдуу жана нейтраалдуу берилген жана аны аксиологиялык шкалада темендегүчүү: *сүйл., эжактбен., көтөр., эск., ёт., диал., сөгн.* Сыяктуу стилистикалык белгилер көзиклөйт. Ушул себептүү «*Ит*» концепт-константасы убакытын *етүсү* менен *өзгерүлбөй* түргандыгы, ар дайын туруктуу позицияда калуусу жана мазмунуна дүйнө сүрөттүнүн дайымкы өзгөрүүсүз фрагменти камтылғандыгы байкалат.

3.3. «*Ит*» концептосферасынын лексикографияда толук репрезентацияланышына кэрата. «*Ит*» концепттин лексикалык тематикалык жактан жалпылаштырылган катмарлардан турган 10 микроталааны белгилеп көрсөтгүүтө мүмкүнчүлүк түзөт. 1. Адамдар Уй, короо кайтаруучу Учун, мөрөнччиликке алып чыгууучу ж.б. максаттарда пайдалануучу карышкырлар (кээде ит сымалдар) тукумуна кирүүчү, колго Уйретүүтөн Уй жаныбары. Бардык жерде тараган типтүү жыртык (эт жечүү). 2. Кээ бир айтылмаларда: ит сымалдар тукумуна кирүүчү жапайы сүт эмүүч жаныбарлардын атальши.

3. Мучандуун он биринчи жылнын аты.

4. *Өттүм. м.* Жаман көргөндүгүн жамандытын билдиригенде, тилдегенде, жекиргендө, сөккөнде ж.б. колдонулат (У.Э. Мазаниде *имтин* баласы, канчык, дөбөт сездөрү да айтылат) жана адамдарды жапайы, зордукчу, шумшук, ыпплас, митаам (*ит* эле болдум! *Ит*, жогол! ж.б.) деп агаодо етмө маанинде көлтирилет. Мынтип каардуу, таш боор, орай адамды аташат.

5. *Өттүм. м.* Ашыкча ынтызарлык менен кимдир биреөнүн кызыкчылыктарын корготгон, ага кызмат кылган адам.

6. *Өттүм. м.* Кандайдыр бир иште маш болгон, эптуу, билтич адам (орус элинин ойтуомунда, карапайым көнтө).

7. Ит сыяктуу жаныбарлардын мөх жана апартын терисинен, мөхинен жасалган буюм (күйим-кече).

8. Коммерциялык жана компьютердик жаргондо @ белгисинин атальши. Электрондук адресте колдонулуттуу бол белги англischce at предлогу, орус тилинде «собачка» дегенді билдириет. Ал эми кыртыз тилинде сүйлөөчүлөр дагы муну «собачка» деп эле айтышат. Бирок кыргыз тилинин айрым өкулдөрү орус тилинен көтүрүлөө «күчүк» дешет.

9. Мынтыкагы спускалык крючок же механизм.

10. Кээде тамаша иретинде адамдын *төрт* буттүү досу же азуулу досу делет. Альынган семалардын тобун потенциалдык түрдө концептуалдык белгилер катары кароого болот. Мынрай иши-аракет концепттин түшүнүүчү, образдык жана аксиологиялык түзүүчүлөрүн аныктоого жол берет.

3.4. «*Ит*» компоненти бар провербалик тилдик сүрөтүндөгү «*Ит*» концепттинин менталдык-тилдик мазмуну когнитивдик анализ аркылуу ачыкталат. Бул учун 823 провербалик тилдик бирдик анализдинип, аларда концепттин маанилүү, орчундуу, айырмалоочу жана тушунуу предметти катары каралган белгилери айкындалы. Жапысынан 21 топ аныктаалып, аларда 60 эн жыл (кайталанып туратуучу) когнитивмелар көрсөтүлдү.

1-топ. Ит – герс саягаттуу айбан. а) Ит – жамандыктын, күчтүкчү терс маанинин белгиси (46) - *Айдай чырайыңды имтей кылъын бузат;* б) Ит – көрексиз, эч нерсеге арзыбаган нерсе (34) - *Молдо акча Учун имке курган*

(сөздүктөрдүгү) репрезентациясы (кодификациясы) концепттин ядросунда тематикалык жактан жалпылаштырылган катмарлардан турган 10 микроталааны белгилеп көрсөтгүүтө мүмкүнчүлүк түзөт.

1. Адамдар Уй, короо кайтаруучу Учун, мөрөнччиликке алып чыгууучу ж.б. максаттарда пайдалануучу карышкырлар (кээде ит сымалдар) тукумуна кирүүчү, колго Уйретүүтөн Уй жаныбары. Бардык жерде тараган типтүү жыртык (эт жечүү).

2. Кээ бир айтылмаларда: ит сымалдар тукумуна кирүүчү жапайы сүт эмүүч жаныбарлардын атальши.

3. Мучандуун он биринчи жылнын аты.

4. *Өттүм. м.* Жаман көргөндүгүн жамандытын билдиригенде, тилдегенде, жекиргендө, сөккөнде ж.б. колдонулат (У.Э. Мазаниде *имтин* баласы, канчык, дөбөт сездөрү да айтылат) жана адамдарды жапайы, зордукчу, шумшук, ыпплас, митаам (*ит* эле болдум! *Ит*, жогол! ж.б.) деп агаодо етмө маанинде көлтирилет. Мынтип каардуу, таш боор, орай адамды аташат.

5. *Өттүм. м.* Ашыкча ынтызарлык менен кимдир биреөнүн кызыкчылыктарын корготгон, ага кызмат кылган адам.

6. *Өттүм. м.* Кандайдыр бир иште маш болгон, эптуу, билтич адам (орус элинин ойтуомунда, карапайым көнтө).

7. Ит сыяктуу жаныбарлардын мөх жана апартын терисинен, мөхинен жасалган буюм (күйим-кече).

8. Коммерциялык жана компьютердик жаргондо @ белгисинин атальши. Электрондук адресте колдонулуттуу бол белги англischce at предлогу, орус тилинде «собачка» дегенді билдириет. Ал эми кыртыз тилинде сүйлөөчүлөр дагы муну «собачка» деп эле айтышат. Бирок кыргыз тилинин айрым өкулдөрү орус тилинен көтүрүлөө «күчүк» дешет.


9. Мынтыкагы спускалык крючок же механизм.

10. Кээде тамаша иретинде адамдын *төрт* буттүү досу же азуулу досу делет. Альынган семалардын тобун потенциалдык түрдө концептуалдык белгилер катары кароого болот. Мынрай иши-аракет концепттин түшүнүүчү, образдык жана аксиологиялык түзүүчүлөрүн аныктоого жол берет.

3.4. «*Ит*» компоненти бар провербалик тилдик сүрөтүндөгү «*Ит*» концепттинин менталдык-тилдик мазмуну когнитивдик анализ аркылуу ачыкталат. Бул учун 823 провербалик тилдик бирдик анализдинип, аларда концепттин маанилүү, орчундуу, айырмалоочу жана тушунуу предметти катары каралган белгилери айкындалы. Жапысынан 21 топ аныктаалып, аларда 60 эн жыл (кайталанып туратуучу) когнитивмелар көрсөтүлдү.

1-топ. Ит – герс саягаттуу айбан. а) Ит – жамандыктын, күчтүкчү терс маанинин белгиси (46) - *Айдай чырайыңды имтей кылъын бузат;* б) Ит – көрексиз, эч нерсеге арзыбаган нерсе (34) - *Молдо акча Учун имке курган*

3.1-таблица



мүшүрөт; в) Ит – ажаан, кабанаак (32) – Ажсан иттин каткынан аспасктын какканы эсаман; г) Ит – сыйны, чени, тынчы жок бейжай жандык (29) – Эби (же ары) жек ит чымынга да үрөт; д) Ит – адилетсиз, кара муртоз жана ыраймызы (33) – Ит арабанын астында жсурум, «мен мариттым!» дейт; е) Ит – кыйынчылыктын, чыдамдуулуктун символу (25) – Күлдүн жасын иттин жасы менен теч, ж) Ит күтүрса чектен чыгат (8) – Ит күтүрса – айга секирер.

2-төп. *Ит – он салатту айбан. а) Ит – сакчы (46) – Жасыны ит эсалты айылды кайтарат; б) Ит – адилет, акылдуу, жандык (26) – Иттин къээсүрүна тийбесең каттай; в) Ит – адамдын шериги (18) – Ит эссиен калбай каталага барал, анкоо орага түшсүзүн дөл жасалага катат; г) Ит – баалуу, пайдалуу, эмгекчил (18) – Ит – жетти казынанын бири, Ичи бузуктун ит иши; д) Ит – алъыр, кыраан жаныбар (16) – Кийин оозу кыйынчылдача – ит качырап; е) Иттер жытчыл, анчы жана сак болушат (11) – Мұнушкөрдүн кесеби – ит агытын, күни салмак; ж) Ит тукумдуу, тушумдуу келет (4).*

Берилген провербиялдык бирдикстердеги когнитемалардын жыштыгына карай «Ит» концепттинин уч катмарыныңкадык:

3.5.1. «Ит» концепттинин ядролуук зонасын теменкуу топтор түздүү: Ит – терс салатту айбан (415), Ит – он салаттуу айбан (205).

3.5.2. «Ит» концепттинин перифериялык зонасын теменкулер жарартты: а) Эсакынык перифериясынан – Ит кадимки айбан катары каралат (54); Ит – флора дүйнөсүндөгү атальш (17); Болор ит кейлинен билинет (14); Ит учун курсасы тойгон жер баарынан Ыык, маанилүү (12); Иттер дагы бири-бирин сыйлашат, колдошот (11); Ит эссиин тартат, ага имерилет (11). Альсыкы перифериясынан – Итти жок жерден күнөөкөр кылышат (6); Ит бекеринен Урбайт, улубайт (5); Иттин иттен айырмасы жок (4); Ит жана кыймыл-аракет (3); Ит жана буюм-тайм (3) ж.б. орун альшты. Провербиялдык бирдиктерди анализдеөө концепттин сезнөмнинантыннан сөздүктөрдөгү маканасын бир канча чонойтул жиберди (3.1-табл.).

3.6. «Ит» концепттің кандай ассоциацияларды пайдалы кылат? «Ит» концепттин конструкциялоо максатында биз эркин ассоциативдик эксперимент жүргүзүлүк жана муун жардамында окуучу-тимназистердин кабылдоосундагы бул концепттин маңызынын спецификасын ачыктарадык. Экспериментке Ош шаарындағы №6 А.С.Макаренко атындағы мектеп-гимназиясының жана №16 орто мектебинин 7-9-класстарынын окуучуларының арасынан 124 окуучу респондент катары катышты. Респонденттердин жашы – 12-14-түн аралыгында.

Аларга теменкуу төрт суроого жооп берүү сунуш кылышы («Ит» сез-стимулуна 3-4 реакция (сөз, соз айкашы, сүйлем жазуу)): 1) «Ит» түшүнүтүнүн аныктаамасы кандай?; 2) «Ит» дегендө эмнени түшүнсөндер?;

3) Кайсы учурда адамды *ит* деп атайдыз?; 4) *Ит* сезүндө он маанин устемдүк кылабы же терс мааниби?

Натыйжада 58 ассоцият аныкталды. Эксперименттин жыйынтыгын чыгарууда бардык ассоциаттар ошонун ичинде бириң-серин кезитүүчүлөрү дагы эске алынды. Ассоциативдик талаанын ядросун: «Уй жаныбары» (82); «Адамдын досу, достуу» (77); «Уй-жайды, короону (уурулардан) кайтарат, адамды коруучу, сакчы» (62); «Адамды урушканда же урушуп, мушташып кеткен учурубуда ит дейбиз» (48); «Жаманык перифериясын» (21); «Жаман адамды, аны жаман, жек көргөндө, жамандаганда ит дейбиз» (20); «Ит он маанининде көбүреек колдонулат» (19); «Жаныбар, айбан (жыртыч)» (18); «Алышык перифериясын»: «Ит дегендө ширин күчүк эске келет» (4); «Жаман «Аңчылыкта колдонулуучу, көмек көрсөтүчүү жаныбар» (4); «Жаман

жаныбар, ал Үй-жайды булгайт» (3); «Мышыктын душманы» (2) ж.б. съяктуу ассоциациялар түздү. Мындаидиң негизинде тил өкүлдерүнүн ан-сезимдинде, дүйнө түмөндөгө жана вербальдык ЭС түтүмүндөгө «Ит» концепттин чагылуу езечелуктөрү ачыкталат жана наыйжасында концепттин ядролук жана перифериялык зоналары аныкталат.

КОРУТУНДУ

«Ит» концепттин когнитивдистилдик, лингвомаданий өнүгтө изилдеп, төмөндөгүдөй наыйжалаларга ээ болдук:

1) когнитивдик лингвистика жана лингвомаданият тааннуу съяктуу тил илиминдеги жаны тармактардын ыкмаларын жана идеяларын колдонуу аркылуу кыргыз тилиндеги концепттерди сипаттоо ийкемдүү, ынгайлуу жана наыйжажалуу экендиги далилденди;

2) концепттин менталдык бирдик иретинде адамдын ойтуумунда когнитивдик түзүм катары жашоосу жана тилдик каражагтар аркылуу «тышталып», лексемаларда, фразеологизмдерде, паремияларда жана ири тексттерде бериле тургандыгы ачыкталды;

3) концепттин ички категорияларына (фрейм, сценарий, когнитема, символ ж.б.) мунездөмө берилди;

4) кинологиялык концепттер жөнөкөй лексикадан баштап, терминдер, профессионализмдер, диалектилик түшүнүктөр, сырыйк сөздөр, антропонимдер, топонимдер ж.б. камтылган татаал структуралуу жана кен масштабдуу түзүлүш экендиги айкындалды;

5) «Ит» концепттинин мазмунундагы иерархиялык түзүлүштүн ички критерийлерин (ядро – периферия, жыпп – сейрек, алгачы – туунду, денотаттык – түшүнүктүк, туз – етмө, нейтрапалуу – субъективдүү ж.б.) айкындалып, концептуалдык анализдин негизинде «Ит» концепттинин дифференциялык (айырмалоочу) жана классификациялык (бириктируучу) белгилүү болду;

6) кинологиялык лексиканы сипаттаап чыгуунун негизинде, анда эки башкы маанилик катмар - денотативдик жана коннотативдик маанилөр бар экендиги белгилениди;

7) «Ит» концепттин камтылган макал-пакттардагы сөздөрдүн жыстыгын талааны сүрөттөө ыкмасынын негизинде иликкөө натыйжалуу жана ынгайлуу экендиги далилденди;

8) «Ит» концепттинде берилген этномаданий көрүнүштер, стереотиптер, образдар, ырым-жырымдар, белгилөр аныкталып сипатталды, андагы этноменталдык фреймдер, скриптер, когнитемалар ж.б. бетенчөлүктөр белгилүү болду;

9) кинологиялык алкактаты негизги атальштардын, образдардын, түшүнүктөрдүн этиологиясына, дериватологиясына тапдоо жүргүзүлдүү;

10) «Ит» концепттинин когнитивдик белгилөрөр провербайдык

бирдиктерди аныздыңун жана алардагы когнитемаларды аныктоонун негизинде ачыкташусу, алтынан когнитемалар концепттин сөздүктөрдөтү аныкташарынын көлемүн артырууга жөндөмдүү болусу ырастады;

11) кыргыз тилинин провербайдык фондуңда ит жаныбары жана ит сөзү менен туонтуулуучу адам жалпысынан терс мунәздөлө тургандыгы аныкталды;

12) «Ит» концепттин камтылган провербайдык бирдистердин курамында көп сандагы предикаттар, эпитеттер, зоосемилялык атальштар, метафора, метонимия жана салыштыруу сыйктуу стилистикалык троитор, антонимдик жул когнитемалар, аз сандагы антропонимдер, топонимдер орун алтандылыгы, кыргыз этносунун турмуштук турдук белгилери жана дүйнө таанымы, этномаданий маалыматтар бериле жана сактала тургандыгы айкын болду;

13) ассоциативдик эксперименттин жыйынтыгынын негизинде тил өкүлдөрүнүн аң-сезимдиндеги жана дүйнө туюмундагы «Ит» концепттинин чагылшуу өзгөчөлүктөрү аныкташылуп көрсөтүлдү;

14) «Ит» концепти өзүнүн кепте колдонулуу процессинде турдуду баас берүүчү жана образдык өзгөрүүлүрө кабыла тургандыгы, түшүнүк берүүчү.

Кинологиялык концепттер этностун когнитивдик-тилдик аң-сезиминин маанилүү алкагы болот. Алар көп катмардуу, татал структурата ээ. Ошондуктан апардын түшүнүк берүүчү, образдык, аксиологиялык, паремиялык, деривациялык, анатомиялык-физиологиялык, мифологиялык, магиялык, философиялык, психологиялык, этиологиялык ж.б. катмарларын изилдөө мезгилдин талабы болуп эсептелет.

Диссертациялык темага тиешелүү жарық көргөн эмгектердин тизмеси:

1. Амиралиев, С.М. Семантика кинологической лексики в паремиях [Текст] / С.М. Амиралиев // Сборник научных трудов факультета русской филологии. К 60-летию университета и факультета, выпуск 2. Ош - 2010. – 65-69-бб.;
2. Амиралиев, С.М. Итке байланыштуу сөздөрдүн Ч. Айтматовдун «Дениз бойлой жорткон Алса-Дебет» аттуу повестиндеги жана илмий популярдуу эмгектеги саны [Текст] / С.М. Амиралиев // Сборник научных трудов факультета русской филологии. К 60-летию университета и факультета, выпуск 2. Ош - 2010. – 123-129-бб.;
3. Амиралиев, С.М. Постовица – фрейм и сценарий [Текст] / С.М. Амиралиев, А.А. Калмураева // Сборник научных трудов факультета русской филологии. К 60-летию университета и факультета, выпуск 3. Ош - 2011. – 50-55-бб.;
4. Амиралиев, С.М. Концепт как термин современной лингвистики [Текст] / С.М. Амиралиев, А.А. Калмураева // Сборник научных трудов факультета русской филологии. К 60-летию университета и факультета, выпуск 3. Ош - 2011. – 55-64-бб.;
5. Амиралиев, С.М. Интерпретация понятий «ментальность» и «ментальность» [Текст] / С.М. Амиралиев, Л.Н. Дрофа // Ош мамлекеттик университеттин жарчысы (проф. К. Матикеевдин 70 жылдыгына арналған эл аралык, илмий-практикалык конференциянын материалдары). Аттын чыгарылыш. Ош – 2012. - 24-27-бб.;
6. Амиралиев, С.М. «Ит» фрейминин концептуалдык мазмуну: денотаттын касиеттери, түрлөрү (породалары) жана функциялары [Текст] / С.М. Амиралиев // Ош Мұнун жарчысы, №3 саны. Ош – 2013. - 17-20-бб.;
7. Амиралиев, С.М. «Ит» концепти социумдун аксиологиялык парадигмасында [Текст] / С.М. Амиралиев // Ош Мұнун жарчысы, №3 саны. Ош – 2013. – 20-22-бб.;
8. Амиралиев, С.М. «Ит» концепти кандай ассоциацияларды пайдалылаг? [Текст] / С.М. Амиралиев, К.З. Зулпукаров // Наука и новые технологии - Республиканский научно-теоретический журнал, №3 саны. Бишкек – 2013. – 244-247-бб.
9. Амиралиев, С.М. Кинологиялык сөздөрдүгү денотативик жана коннотативик маанилер [Текст] / С.М. Амиралиев, // Научный мир Казахстана - международный научный журнал, №3-6 саны. Казахстан – 2014. – 11-15-бб.

Амиралиев Семетей Манасовичтин

10.02.19 – тиildin теориясы адистиги бионча филология илмимдеринин кандидаты окумуштуулук дарражасын изденини алуу учун жазылган «Тиildin менталдык семантикасындагы кинологиялык концепттер» аттуу темадагы диссертациялык эмгегинин

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: когнитивдик лингвистика, лингвомаданият таануу, концепт, концептосфера, «Ит» концепти, коннотатив, фрейм, сценарий, дүйнө сүрөтү, дүйнөнүн тиildик сүрөтү, менталитет, провербалидлык бирдиктер.

Иштин максаты катары көртүз тиildинде «Ит» концепттинин когнитивдик мазмунун, провербалидлык бирдиктерди лингвомаданият таануу алкагында комплекстүү изилдөө тандалып алынды.

Изилдеөнүн объектиси - кинологиялык түшүнүктөрдү берүү чарын провербалидлык фонду.

Изилдеөнүн предмети - дүйнөнүн тилдеги кинологиялык сүрөтүнүн негизги каркасы жана мазмуну.

Эмгектин негизги илмий нафыйжалары:

1) когнитологиялык, лингвомаданий талдоонун негизинде кыргыз тиildинде «Ит» концепттин уочштуруучу лексика-фразеологиялык сөз курамынын, макал-лакаптардын ж.б. провербалидлык бирдиктердин табияты илкеннеп, алардын түз – ётме, денотативдик – коннотативдик, баштапкы – түннүү, нейтралдуу – эмоциялдуу, жыш – сейрек маанилери аныкталды;

2) «Ит» концепттинин репрезентацияланышы, турпатталыш жолдору кенен баяндадыл,

3) бул концепттин ички түзүлүшү, түрлөрү жана категориялары толук сипаттоого ээ болду. Кинологиялык маалыматтардын, тажрыбалардын, образдардын, маанилердин системасы «Ит» концепттинин жалпы мазмунун түзөрүтү далилденди;

4) «Ит» концепттинин өзөккү (ядролук) жана жакабелдик (перифериялык) алкактары жиектелди;

5) провербалидлык караражаттардын негизинде «Ит» концепттин уочштуруучу коннотемалар ачыкталып, чөммеленди;

6) кинологиялык концепттерди репрезентациялооочу каражаттардын статистикасы аныкталды.

Изилдөө процессинде материал жыйноо, каттоо, системалаштыруу, чөммелөө, топтоштуруу, анализдөө, провербалидлык бирдиктерди семантикалык-когнитивдик жактан чөммелөө, концептуалдык анализ, статистикалык метод, байкоо жүргүзүү, ассоциативдик эксперимент, этимологиялык талдоо, каторуу, трансформациялоо, моделлештириүү, маани көлемүнө жана езгечелүтүне анализ жүргүзүү ж.б. методдор пайдаланылды.

Ишті колдонуу чойрөсү - окуу процесси, «Когнитивдик лингвистика», «Лингвомаданият таануу», «Лексикология», «Паремиология» сабактары.

РЕЗЮМЕ

диссертации Амиралиева Семетея Манасовича на тему
“Кинологические концепты в ментальной семантике языка” на
списокание ученои степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.19 – теория языка

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, концепт, концептосфера, концепт «Собака(Ит)», когнитема, фрейм, сценарий, картина мира, языковая картина мира, менталитет, провербальные единицы.

В качестве цели исследования выбрано комплексное исследование когнитивного содержания концепта “Собака(Ит)” в кыргызском языке, а также комплексное изучение провербальных единиц языка в русле лингвокультурологии.

Объект исследования – провербальный фонд языка, выражающий кинологические концепты.

Предметом исследования является основной каркас и содержание кинологической картины мира в языке.

Основные научные результаты исследования:

- 1) проанализирована природа лексико-фразеологических состав-слов, пословиц, поговорок и др. провербальных единиц кыргызского языка, их прямое – переносное, денотативное – коннотативное, первичное – образованное, нейтральное – эмоциональное, частое – редкое значения на основе когнитивного, лингвокультурного исследования;
- 2) описаны пути и способы репрезентации, формализации концепта «Собака (Ит)»;
- 3) охарактеризованы внутренние структуры, виды и категории этого концепта. Были доказаны, что совокупность кинологической информации, опыта, знаний и системы кинологических понятий, образов, значений образуют общие содержания концепта «Собака(Ит)»;
- 4) установлены и изучены ядерный и периферийный слои концепта «Собака(Ит)»;
- 5) выявлены и описаны когнитемы, включющие в себе концепт «Собака(Ит)» посредством изучения провербальных средств;
- 6) определена статистика языковых средств, репрезентирующих кинологические концепты.

В процессе исследования были использованы следующие методы: сбор, регистрация, систематизация, интерпретация, анализ материалов, метод семантико-когнитивного анализа провербальных единиц, концептуальный анализ, статистический метод, метод наблюдения, ассоциативного эксперимента, этимологический анализ, метод перевода, трансформации, моделирование, анализ объема и особенностей значения и др.

Область применения данной работы – учебный процесс, дисциплины: “Когнитивная лингвистика”, “Лингвокультурология”, а также, “Лексикология”, “Паремиология”.

RESUME

Amiraliyev Semetey Manasovich
«Cynological concepts in the mental semantics of language»
Dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences
in the major of 10.02.19 - Theory of Language

Key words: cognitive linguistics, linguoculturology, concept, concept sphere, “Dog(Ит)” concept, cogniteme, frame, scenario, picture of the world, linguistic picture of the world, mentality, proverbial units.

As the purpose of the research has been chosen the complex study cognitive contents of the “Dog(Ит)” concept in Kyrgyz language and complex exploration derivational and proverbial units on plans of linguoculturology.

The object of study – proverbial fond of language, expressing cynological concepts.

The subject of this study is the main framework and contents of cynological picture of world in language.

Basic scientific research results:

- 1) in the result of cognitive, linguocultural searching, a nature of lexical-phraseological word combinations, proverbs and other proverbial units, their direct – indirect, denotative – connotative, primary (the first) – formed, neutral – emotional, frequent – occasional meanings were analyzed;
- 2) ways and means of representation, formalization of the “Dog(Ит)” concept were described;
- 3) internal structures, types and categories of the “Dog(Ит)” concept have been characterized. Total part of cynological information, experience, knowledge and the system of cynological concepts, images, values form the general content of the “Dog(Ит)” concept were identified;
- 4) central and peripheral layers of the “Dog(Ит)” concept have been established and observed;
- 5) by means of the proverbial resources, cognithemes including a “Dog(Ит)” concept have been identified and described;
- 6) statistics of language means representing cynological concepts were defined;

In the process of the researching were used the next methods and techniques: collection, registration, systematization, interpretation, analysis of materials, method of semantic-cognitive analysis of the proverbial units, conceptual analysis, a statistical method, the method of observation, the associative experiment, etymological analysis, a method of translation, transformation, modeling, analysis the volume and peculiarity of meaning etc.

The scope of this work – the results can be used in teaching disciplines “Cognitive linguistics”, “Linguoculturology”, “Lexicology” and “Paremiology”.

26.12.2014-ж. басууга кол көгөлдүү. Олчамы 60X84 1/16.
Карас оффсет. Офсеттик басуу. Көлемү 2,7 б.т. Нускасы 100.
Бишкек ш., Рязаков к., 49. ЖИ «Сарыбаев Т.Г.»
Т. 62-67-76

e-mail: talant550@gmail.com